

**№87 жалпы орто билим берүү мектебинин №17 ХИМИЯ
кабинеттериндеги техникалык коопсуздук эрежелердин сакталышы
боюнча нускама**

1. Химиялык заттарды кол менен кармоого, даамын татууга болбайт;
2. Заттарда кандайдыр бир жыт чыкканы байкалса, аны бетке жакын кармап жыттоого болбайт. Себеби дем алуу органын дүүлүктүрүшү мүмкүн;
3. Мугалимдин уруксаатысыз белгисиз элементтерди кармабоо керек;
4. Тажрыйба жүргүзүүдө химиялык заттан аз дозасын пайдалануу;
5. Айрыкча щелоочтуу кислоталар менен иштөөдө сак болуу;
6. Эгер кокусунан кийимге, колго кислота же щелоч тийсе тезинен суу менен жууп салуу;
7. Ар дайым таза лабораториялык идиш колдонуу;
8. Заттардын калдыгын кайра таза зат салынган идишке кошпоо;
9. Газ жылытыкыч, спиртовка жана электр жылытыкыч менен иштөөдө төмөнкү эрежелерди сактоо керек:
 - газ жылытыкыч менен иштөөдө биринчи ширенкени күйгүзүп, андан соң газды акырын ачуу керек;
 - күйүп турган спиртовка менен экинчи спиртовканы күйгүзүүгө болбайт. Себеби, спирт төгүлүп кетип чоң жалын пайда болушу ыктыма;
 - күйүп турган спиртовканы капкагы менен жаап гана өчүрүү керек;
 - иш убактысы бүткөндө газ кранын жабууну унутпоо.

4. Химия кабинетиндеги (лаборатория) аптечкалардагы медикаменттердин тизмеси:

- туурасы 5 см болгон бинт;
- пахта(вата);
- медициналык кайчы;
- күйүккө колдонулуучу мазь;
- 3-5%түү (спирттеген) йод настойкасы;
- 2%түү бор кислотасынын раствору;
- нашатырдык спирт;
- бор вазелини;
- калий тузу.

Аптечка мугалимдин көзмолундө болот.

Химия мугалимдери

Наркозиева А.Т

Сатыбалдиева Ч.М

**№87 жалпы орто билим берүү мектебинин №19 ФИЗИКА
кабинеттеридеги техникалык коопсуздук эрежелердин сакталышы
боюнча нускама**

1. Мугалимдин көрсөтмөсүн так аткаруу;
2. Жумуш орундарын мугалимдин уруксаатысыз таштап кетпөө;
3. Материалдарды, приборлорду, куралдарды иш столуна мугалимдин көрсөтмөсү менен ирээттүү коюу;
4. Ишке киришүүдөн мурда анын маанисин, аткаруу ирээтин терең окуп үйрөнүү;
5. Электр чынжырын чогултууда же андагы приборлорду алмаштырууда , ондоодо чынжырды ток булагынан ажыраттуу;
6. Тапшырмага керек болбогон приборлорго тийбөө.
7. Мугалимдин уруксаатысыз ток булагына туташтырбоо;
8. Өткөргүчтөрдүн толук изоляцияланышына көңүл буруу.Электр чынжырын чогултууда өткөргүчтөрдүн клеммаларын пайдалануу;
9. Байкоодо жана изилдөөдө,электр чынжыры менен иштөөдө өтө тыкан болуу;
10. Кондесаторго электр чынжырын ажыратканда да тийбөө керек, разряддоо керек;
11. Электр приборлорунда чыңалуу байкалса, дароо мугалимге кабарлоо;
12. Ишти аткарып бүткөндөн кийин, ток булагынан ажыратып, анан электр чынжырын жыйноо;

2. Физика кабинетиндеги (лаборатория) аптечкадагы медикаменттердин тизмеси:

- бинт (3 даана);
- пахта (2 пакет);
- жгут (1 даана);
- 1 флакон йод настойкасы;
- нашатырдык спирт;
- 2-4%түү бор кислотасы;
- валидол 1 тюбик;
- водород перекиси.

Физика мугалимдери:

*Ж.Сеерба
Н.С.Кеев
С.Ы.Ишенова
А.Ы.Салимова*

Укеева Н.С

Ишенова С.Ы

Салимова А.Ы

**№87 жалпы орто билим берүү мектебинин №4 ИНФОРМАТИКА
кабинеттериндеги техникалык коопсуздук эрежелердин сакталышы
боюнча нускама**

1.Жалпы жобо:

1.1. Берилген нускаманын сакталышы информатика сабагынан берген мугалимдер менен окуучулар үчүн милдеттүү;

1.2. Компьютерди үйрөнүүчүлөрдүн милдеттери:

- компьютердик техникага аяр мамиле кылуу;
- мугалимдин уруксатыз компьютерди ордунан жылдырбоо;

1.3. Дисплейдин экранынан жарык менен камсыз болушу керек, мында аны күн нурунун түз түшүшүнөн сактоо зарыл;

1.4. Кабинеттин айнеги ачык түрдөгү штора менен тагылуусу (же жалюз)

2. Окууну башталышында, жүрүшүндө жана бүтүшүндөгү коопсуздуктун сакталышы

2.1. Окуунун башталышындагы окуучулардын милдеттери:

- кабинеттерге мугалимдердин уруксаты менен кириш, аппаратурага сөйкөнбөө;
- олтуруучу орун даярдоо;
- мугалимдин уруксаатызыз аппаратураны күйгүзбөө;
- көзү начар көрсө көз айнек тагынуу;
- электр точкасына туташтырууда аяр болуу.

2.2. Сабактын жүрүшүндөгү окуучулардын милдеттери :

- монитордон 50-70 см аралыкта олтургучка түз олтуруу;
- бир сабакта компьютер менен 20- 25- минутадан ашык олтурбоо;
- ар бир 15 минутада көзгө гимнастика жасоо;
- техника менен иштөөдө ар бир мүчүлүштөр боюнча мугалимге билдириүү.

2.3. Сабактын жүрүшүндө окуучуларга тыйуу салынат:

- нымдалган кол жана кийим менен иштөөгө ;
- мугалимдин көрсөтмөсүнөн ашык иш аткарбоо;
- өз алдынча экранды которбоо;
- өз алдынча техникины ондоого.

3. Авариялык ситуация пайда болгондогу талаптар:

3.1. Эгерде кандайдыр бир башка жыт чыкса, аппаратураны өчүрүп, мугалимге кайрылуу керек;

3.2. Аппаратура көрсөтпөй жатса, тезинен мугалимге кайрылуу;

3.3. Кокусунан өрт чыгуу ккоркунучу туулса , мугалимдин карамагында кабинеттен чыгуу;

3.4. Кокусунан женил мертинүүгө чалдыкса, мугалимге жардамга кайрылуу.

Информатика мугалими

Шайдуллаева Г.Ө

Саданалиева М.С

Акматова А.